

"Өсүмдүк өстүрүүчүлүк" жана "Агро-Кайра иштетүү" насыя продуктылары боюнча стандарттык тарифтер			
09/04/2021 ден күчүнө кирет			
Насыя продуктысынын аталышы	"Өсүмдүк өстүрүүчүлүк" насыясы		
Максаты	Жүгүртмө капиталга (үрөөн материалдарын, жер семирткичтерин, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын сатып алуу жана өсүмдүк өстүрүү үчүн башка чыгымдарды төлөө)		Инвестициялык долбоорлор
Мөөнөтү (ай)	3-12		01.06.2025-га чейин
бир кардарга болгон минималдуу насыя суммасы	50 000 сом		
бир кардарга болгон максималдуу насыя суммасы	7 400 000 сом		
Насыя продуктысынын аталышы	"Агро-Кайра иштетүү" насыясы		
Максаты	Жүгүртмө капиталга (айыл чарба продукциясын кайра иштетүү үчүн сырьё сатып алуу, ошондой эле жүгүртмө капиталды толуктоо үчүн болгон башка максаттар)		Инвестициялык долбоорлор
Мөөнөтү (ай)	3-12		01.06.2025-га чейин
бир кардарга болгон минималдуу насыя суммасы	50 000 сом		
бир кардарга болгон максималдуу насыя суммасы	37 000 000 сом		
Насыя продуктыларынын шарттары	"Өсүмдүк өстүрүүчүлүк" жана "Агро-Кайра иштетүү" насыялары		
Насыя мөөнөтү (ай) (пайыздар жылдык)	каржылануучу суммадан өздүк салымдын өлчөмү		
	10% га чейин	10%-30%	30% жана андан ашык
< 36	14,00%	13,00%	12,00%
37-60	16,00%	15,00%	14,00%
Насыя берүү үчүн комиссия	берилген насыянын суммасынан 1% (мин 1500 сом)		
Акка каражаттарын накталай алуу үчүн комиссия	акысыз		
Насыяны мөөнөтүнөн мурда жоюу (толук же жарым-жартылай) үчүн айып, жоюлуучу насыя суммасынан %	Банкка алдын ала, 30 календардык күн мурун мөөнөтүнөн мурда жоюуу тууралуу кат түрүндө кабарлаган учурда		5% - улуттук валютада
	Банкка алдын ала, 30 календардык күн мурун мөөнөтүнөн мурда жоюуу тууралуу кат түрүндө кабарлаган учурда		Колдонулбайт
Кардардын өтүнүч каты боюнча келишим шарттарын өзгөрткөндүгү (пайыздык чен, мөөнөтү, төлөө графики, кредит валютасы ж.б) үчүн комиссия	\$50 -\$300		
Камсыздоону алмаштыргандыгы үчүн комиссия	\$100 чейин; эгерде кредиттин >50% төлөнгөн болсо, акысыз; Н/П калыбына келтирилүүчү кредиттик линияларга жана овердрафттарга карата		
Камсыздоону жарым жартылай бошоткондугу үчүн комиссия	\$100 чейин		
Эсептелген пайыздарды төлөөнү кечиктиргени үчүн айып	юридикалык жактарга жана дыйкан чарбаларына - жылына 180% (күнүнө 0,5%)		
	жеке жактарга жана жеке ишкерлерге - келишимде көрсөтүлгөн насыя боюнча пайыздык ченге барабар болгон пайыздык чен		
Насыя боюнча негизги карыздын суммасы боюнча карызды төлөөнү кечиктиргени үчүн колдонулуучу пайыздык чен	келишимде көрсөтүлгөн насыя боюнча пайыздык ченге барабар болгон пайыздык чен		
Насыяны максаттуу колдонбогону үчүн айып	берилген насыянын суммасынан 1%		
Комиссияларды жана башка төлөмдөрдү, алардын катарында Банктын кайтарылбаган чыгымдарын төлөөнү кечиктиргени үчүн айып	ар бир төлөм кечиктирилген күн үчүн, суммадан 0,5%		

Кардардын ипотека/күрөө/камсыздандыруу келишимин түзүү боюнча милдеттенмесин жана күрөөлүк документтерди талаптагыдай тариздөөгө байланыштуу башка милдеттенмелерин өз убагында аткарбагандыгы, анын ичинде күрөөлүк камсыздоо боюнча документтердин түп нускаларынын тоptomун өз убагында кайтарып бербегендиги үчүн айып	ар бир мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн насыянын суммасынан 0,05%
Кредиттик келишимге ылайык финансылык отчетту өз убагында бербегендиги үчүн айып = for amts > \$50 000 экв ФО дб Банкка чейрек сайын берилген; <\$50 000 – жарым жылдык; дб 2 ай ичинде берилген	ар бир мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн насыянын суммасынан 0,05%
Кредиттик келишимге кол коюлгандан кийин кредиттен/кредиттик линиядан/овердрафттан баш тарткан учурда билдирмени карагандыгы үчүн комиссия	Кредиттин/кредиттик линиянын/ Овердрафтын суммасынан 1% , мин 100 АКШ доллары
Башка шарттар	
Күрөөнү камсыздандыруу	Насия комитетинин чечимине ылайык, күрөөнүн түрүнө карата талап кылынат. Банкка туура келген камсыздандыруу компаниясы тарабынан жасалат. Күрөөнү камсыздандыруу үчүн комиссия кардар тарабынан төлөнөт.
Күрөөнүн наркын баалоо	1. Эгерде баалоону БАНК жасаса: акысыз
	2. Эгерде баалоону ӨЗ АЛДЫНЧА баалоочу компания жасаса: баалоочу компаниянын тарифтерине ылайык

Өзгөчө белгилер:

1. Жогорудагы шарттар кайра берилүүчү насыяларга, алардын катарында мындан мурда жактырылган насыя линияларынын алкагындагы насыяларга колдонулат.
2. Пайыздык чендер жана комиссиялар салыктарды эске алүүсүз көрсөтүлгөн. Салыктар Банк тарабынан, учурдагы КР Салык Кодексине ылайык кошумча алынат.
3. Банк, Кардардын насыя тарыхына жана эсеп/тери боюнча операцияларынын көлөмүнө жараша индивидуалдуу пайыздык чендерди коюууга укуктуу.